

“Бай бол!” мөөнөттүү банктык аманат келишимин түзүүгө

АЙКЫН ОФЕРТА

(“Бай бол+” жана “Бай бол Балдар үчүн” продукттары үчүн аманат продуктусунун аталышын жана атайын шарттарын алмаштыруу менен ушул сыяктуу эле редакция колдонулат)

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Ушул “Бай бол!” мөөнөттүү банктык аманат келишимин түзүүгө Айкын оферта (мындан ары – **Оферта**) “Дос Кредобанк” ААКтын (мындан ары – **Банк**) жеке адамдарга ушул Офертада баяндалган шарттарда мөөнөттүү банктык аманат келишимин түзүүгө расмий сунушу болуп саналат.

1.2. Ушул Оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, “Банктар жана банк иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан.

1.3. Ушул Оферта мөөнөттүү банктык аманатты ачуу, тейлөө, узартуу жана жабуу тартибин, Банктын жана Аманатчынын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктайт.

1.4. Банктык аманат келишими өзүнчө банктык аманат келишимине кол коюусуз ушул Офертанын акцепти аркылуу түзүлөт.

1.5. Ушул Офертанын акцепти Аманатчы тарабынан төмөнкү аракеттердин бирин жасоо болуп саналат:

- Мөөнөттүү банктык аманатты ачууга анкетага (Арызга) кол коюу;
- Банктын аралыктан тейлөө каналдары аркылуу Банк колдонгон идентификациялоо жана аутентификациялоо ыкмаларын колдонуу менен мөөнөттүү банктык аманатты тариздөө;
- ушул Офертанын шарттарына макулдугун тастыктагандан кийин аманат эсебине акча каражаттарын салуу.

1.6. Ушул Офертаны акцепттеген учурдан тартып банктык аманат келишими түзүлдү деп эсептелет, ал эми Аманатчы төмөнкүлөрдү тастыктайт:

- ушул Офертанын шарттары менен таанышкандыгын;
- аны акцептөөнүн мазмунун жана укуктук кесепеттерин түшүнгөндүгүн;
- ушул Офертанын бардык шарттарын толук жана эч кандай эскертүүлөрсүз, алып салууларсыз же толуктоолорсуз кабыл алгандыгын.

1.7. Аманаттын жеке шарттары банктык аманат келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналган, мөөнөттүү банктык аманатты ачууга анкета (Арыз) менен аныкталат.

Жеке шарттарга төмөнкүлөр кирет:

- аманаттын суммасы;

- аманаттын валютасы;
- аманатты жайгаштыруу мөөнөтү;
- пайыздык чендин өлчөмү;
- жылдык натыйжалуу пайыздык чен;
- пайыздарды төлөө тартиби;
- пайыздарды капиталдаштыруу шарттары (болгондо);
- аманатты толуктоо шарттары;
- акча каражаттарын жарым-жартылай алуу шарттары (болгондо);
- автоматтык түрдө узартуу шарттары;
- тиешелүү аманат продуктусуна тиешелүү башка шарттар.

1.8. Ушул Оферта Банктын расмий сайтында жана Банктын бөлүмдөрүндө жайгаштырылат. Акцептти жасаганга чейин Банк Аманатчыга ушул Офертанын шарттары менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт.

2. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

2.1. Ушул келишим боюнча Банк Аманатчыдан акча каражаттарын мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана акы төлөнүүчүлүк шарттарында салымга аманатка алат жана аманаттын суммасын жана чегерилген пайыздарды ушул Офертада жана мөөнөттүү банктык аманатты ачууга анкетада (Арызда) каралган тартипте жана шарттарда кайтарып берүүгө милдеттенет.

2.2. Аманат продуктусунун түрү, аманаттын суммасы, аманаттын валютасы, акча каражаттарын жайгаштыруу мөөнөтү, пайыздык чен, жылдык натыйжалуу пайыздык чен жана башка жеке шарттар мөөнөттүү банктык аманатчы ачууга анкетаны (Арыз) тариздөөдө Аманатчы тарабынан аныкталат.

2.3. Акча каражаттары Банк тарабынан Аманатчынын атына ачылган аманат эсебине жайгаштырылат.

2.4. “Бай бол Балдар үчүн” аманат продуктусу боюнча аманат эсеби баланын атына аманат продуктусунун шарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ачылат. Мындай аманатты тескөөнүн өзгөчөлүктөрү ушул Оферта жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

3. АМАНАТТЫ АЧУУ ТАРТИБИ

3.1. Аманатты ачуу үчүн Аманатчы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында жана Банктын ички документтеринде каралган документтерди Банкка берет.

3.2. Аманатчыны идентификациялагандан кийин Банк аманат эсебин ачат жана мөөнөттүү банктык аманатты ачууга анкетаны (Арыз) толтурат.

3.3. Аманат эсеби Банктын автоматташтырылган банктык системасында катталган учурдан тартып ачылды деп эсептелет.

3.4. Аманат эсебине акча каражаттары которулган учурдан тартып аманат жайгаштырылды деп эсептелет.

3.5. Аманат эсебине акча каражаттары аманатты ачуу шарттарында каралган мөөнөттөрдө түшпөгөн учурда, Банк Аманатчыга кошумча билдирүү жөнөтүүсүз, аманатты ачууга арызды жокко чыгарууга укуктуу.

4. АКЧА КАРАЖАТТАРЫН САЛУУ ТАРТИБИ

4.1. Аманатчы Анкетада (Арызда) көрсөтүлгөн өлчөмдө жана валютада акча каражаттарын мөөнөттүү банктык аманатка салат.

4.2. Акча каражаттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Банктын ички документтерине жана колдонуудагы тарифтерге ылайык, Банктын кассасы аркылуу накталай же накталай эмес түрдө салынышы мүмкүн.

4.3. Чет өлкө валютасында акча каражаттарын салганда банкноттор Банктын акча белгилеринин төлөө жөндөмдүүлүгүнө коюлган талаптарга жооп бериши керек. Бузулган банкноттор салынган учурда Банк аларды Банктын ички документтеринде жана колдонуудагы тарифтерде каралган шарттарда жана тартипте кабыл алууга укуктуу.

4.4. Аманатчынын аманат эсебине акча каражаттары жаңылыш чегерилген учурда Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Офертанын шарттарында каралган тартипте аларды эсептен алууга укуктуу.

4.5. Аманатты ачканга чейин, ошондой эле анын колдонуу мөөнөтү ичинде Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана террористтик ишти каржылоого каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын, ошондой эле Банктын ички документтеринин талаптарын аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды сурап алууга укуктуу.

4.6. Аманатчынын ушул Офертанын 4.5-пунктунда каралган документтерди же маалыматтарды бербегендиги, ошондой эле туура эмес маалыматтарды бергендиги аманатты ачуудан, операцияны жүргүзүүдөн баш тартууга же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка чараларды колдонууга негиз болуп саналат.

5. ПАЙЫЗДАРДЫ ЧЕГЕРҮҮ ЖАНА ТӨЛӨӨ ТАРТИБИ

5.1. Банк тиешелүү аманат продуктусунун жеке шарттарында белгиленген өлчөмдө аманаттын суммасына пайыздарды чегерет.

5.2. Пайыздар акча каражаттары аманат эсебине түшкөн күндөн кийинки күндөн баштап аманаттын суммасы кайтарылган же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Офертада каралган башка негиздер боюнча аны эсептен алган күнгө чейин чегерилет.

5.3. Пайыздарды эсептөөдө эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же тиешелүү аманат продуктусунун шарттарында башкача каралбаса, жылдын шарттуу узактыгы – **360 күн**, ал эми айдын узактыгы – **30 күн** деп колдонулат.

5.4. Пайыздарды төлөө тартиби тиешелүү аманат продуктусунун шарттары менен аныкталат жана Анкетада (Арызда), анын ичинде төмөнкүлөр аркылуу көрсөтүлөт:

- пайыздарды ай сайын төлөө;

- пайыздарды капиталдаштыруу;
- пайызды Аманатчынын башка банктык эсебине которуу;
- аманаттын мөөнөтү аяктагандан кийин пайыздарды төлөө.

5.5. Капиталдаштыруу болгон учурда чегерилген пайыздар тиешелүү аманат продуктусунун шарттарында белгиленген тартипте аманаттын суммасына кошулат.

5.6. Чет өлкө валютасындагы аманаттар боюнча пайыздар аманаттын валютасында төлөнөт. Эгерде майда бөлүгүн төлөө мүмкүн болбосо, ал төлөө күнүнө карата колдонулган Банктын курсу боюнча улуттук валютада жүргүзүлөт.

5.7. Аманат боюнча пайыздык чен банктык аманат келишими түзүлгөн күнгө карата колдонулган Банктын ыйгарым укуктуу органынын чечимине ылайык Банк тарабынан белгиленет.

6. АМАНАТТЫ ТОЛУКТОО ЖАНА ЖАРЫМ-ЖАРТЫЛАЙ АЛУУ

6.1. Аманатты толуктоо мүмкүнчүлүгү тиешелүү аманат продуктусунун шарттары менен аныкталат жана Анкетада (Арызда) көрсөтүлөт.

6.2. Эгерде толуктоого уруксат берилсе, Аманатчы тиешелүү аманат продуктусунун шарттарында каралган чектерде, тартипте жана мөөнөттөрдө кошумча акча каражаттарын салууга укуктуу.

6.3. Кошумча төгүмдүн максималдуу өлчөмү, акча каражаттарын салуу мөөнөттөрү боюнча чектөөлөр жана толуктоонун башка шарттары аманат продуктусунун шарттары менен аныкталат жана ушул Офертанын акцептине чейин Аманатчыга маалымдалат.

6.4. Акча каражаттарын жарым-жартылай алууга тиешелүү аманат продуктусунун шарттарында каралган учурларда гана жол берилет.

6.5. Эгерде аманат продуктусунун шарттарында капиталдаштырылган пайыздардын суммасынын чегинде гана акча каражаттарын жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү каралса, мындай алуу Банк тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

7. АМАНАТТЫ УЗАРТУУ

7.1. Эгерде келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин Аманатчы аманаттын суммасын жана чегерилген пайыздарды талап кылбаса, келишим эгерде продукттун шарттарында же Банктын ички документтеринде башкача каралбаса, Банктагы тиешелүү аманат продуктусу үчүн узартуу күнүнө карата колдонулуп жаткан шарттарда автоматтык түрдө узартылды деп эсептелет.

7.2. Эгерде узартуу күнүнө карата Банк тарабынан тиешелүү аманат продуктусу сунушталбаса, Банк бул тууралуу Банктын ички документтеринде белгиленген тартипте Аманатчыга кабарлоо менен, аманатты узартуу күнүнө карата колдонулуп жаткан ушуга окшош аманат продуктусуна узартууга укуктуу.

7.3. Эгерде аманат атайын, жеке же акциялык шарттарда ачылса, узартуудан кийин эгерде Банк тарабынан башкача каралбаса, узартуу күнүнө карата колдонуудагы аманат продуктусунун стандарттык шарттары колдонулат.

7.4. Банк өзүнчө аманат продуктусу автоматтык түрдө узартууну жокко чыгарууга укуктуу. Мындай учурда келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин

пайыздарды андан ары чегерүү аманат продуктусунун шарттарына же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

8. КЕЛИШИМДИ МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА БУЗУУ

8.1. Аманатчы аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейин каалаган убакта ушул Офертада каралган тартипте жана шарттарда, тиешелүү аманат продуктусунун шарттарында аманаттын суммасын кайтарууну талап кылууга укуктуу.

8.2. Келишим мөөнөтүнөн мурда бузулганда пайыздар келишим мөөнөтүнөн мурда бузулган күнгө карата колдонулган, тиешелүү аманат продуктусунун шарттарына ылайык кайра эсептелет.

8.3. Аманатчыга кайра эсептөөдөн кийин төлөнүүчү суммадан ашыкча мурда төлөнгөн пайыздардын суммасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Банк тарабынан аманаттын суммасынан кармалат.

8.4. Мурда накталай эмес жол менен түшкөн акча каражаттарын накталай берүүдө Банк эгерде мындай комиссия каралса, Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык комиссияны кармап калууга укуктуу.

8.5. Автоматтык түрдө узартылгандан кийин келишимди мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайыздарды кайра эсептөө акыркы узартуудан кийин акча каражаттарын жайгаштыруунун иш жүзүндөгү мөөнөтүнө жараша жүргүзүлөт.

8.6. Банктык аманат келишимин мөөнөтүнөн мурда бузганда же аманаттын колдонуу мөөнөтү аяктаганда, алгач Кардар тарабынан орус рубли менен салынган акча каражаттарын кайтаруу аманат ачылган валютадан көз карандысыз, анын ичинде аманат ачылганда салынган орус рубли сомго же чет өлкө валютасына конвертацияланса дагы, Банк тарабынан орус рублинде гана жүргүзүлөт. Кайтаруу акча каражаттарын кайтаруу күнүнө карата белгиленген Банктын курсу боюнча жүргүзүлөт.

9. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

9.1. Банк укуктуу:

- Аманатчыдан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды талап кылууга;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда аманат эсебин ачуудан же операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга;
- эгерде мыйзамдарда башкача каралбаса, түзүлгөн келишимдер боюнча укуктарды жана милдеттерди козгобогон, аманат продукттарынын шарттарын өзгөртүүгө;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда операцияларды жүргүзүүнү токтото турууга;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Банктын ички документтеринде каралган башка укуктарды ишке ашырууга;
- Аманатчыдан Кардарды идентификациялоону, верификациялоону, талаптагыдай текшерүүнү жүргүзүү үчүн зарыл болгон документтерди маалыматтарды, анын ичинде акча каражаттарынын келип чыгуу булагын тастыктаган документтерди, ошондой эле кылмыштуу иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын

талаптарын аткаруу үчүн керектүү болгон башка маалыматты сурап алууга. Документтер жана маалыматтар тийиштүү суроо-талапта Банк тарабынан көрсөтүлгөн мөөнөттө берилет.

- банк-корреспонденттердин, Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин талаптарын жана банктык операцияларды жүргүзүүдө кылмыштуу иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын аткаруу үчүн зарыл болгон кошумча документтерди жана маалыматтарды Аманатчыдан сурап алууга;
- кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте, анын ичинде Кардарды тийиштүү текшерүүнү жүргүзүү мүмкүн болбогондо, мыйзамдардын талаптарын аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды бербегенде, жалган маалымат бергендиги аныкталганда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда алдын ала билдирүүсүз аманат эсеби боюнча операцияларды жүргүзүүнү токтото турууга, операцияны жүргүзүүдөн баш тартууга же келишимдик мамилелерди токтотууга.
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, анын ичинде Банктын кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруусуна тоскоолдук кылган жагдайлар болгондо, аманат эсеби боюнча операцияларды жүргүзүүдөн баш тартуу;
- Банк операцияларды жүргүзүүнү токтото туруу, акча каражаттарын (активдерди) тоңдуруу, операцияларды жүргүзүүдөн баш тартуу боюнча чараларды жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте башка чараларды көрөт.

9.2. Банк милдеттүү:

- Аманатчы мыйзамдардын талаптарын жана Банктын ички жол-жоболорун аткаргандан кийин аманат эсебин ачууга;
- Аманатчынын акча каражаттарын эсепке алууну камсыз кылууга;
- ушул Офертага жана аманаттын жеке шарттарына ылайык пайыздарды чегерүүгө жана төлөп берүүгө;
- ушул Офертада белгиленген тартипте аманатты жана чегерилген пайыздарды кайтарууга;
- банктык сырды сактоого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, Аманатчы тууралуу маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.

9.3. Аманатчы укуктуу:

- аманаттын абалы тууралуу маалымат алууга;
- аманат продуктусунун шарттарында белгиленген тартипте чегерилген пайыздарды алууга;
- мөөнөтү аяктагандан кийин же ушул Офертада каралган учурларда мөөнөтүнөн мурда аманатты кайтарып берүүнү талап кылууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

9.4. Аманатчы милдеттүү:

- Банкка туура маалыматтарды жана документтерди берүүгө;
- жеке маалыматтарынын өзгөргөндүгү тууралуу Банкка өз убагында кабарлоого;
- ушул Офертанын шарттарын сактоого;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Банктын ички документтеринин талаптарын аткарууга.

10. “БАЙ БОЛ БАЛДАР ҮЧҮН” АМАНАТЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

(Бул бөлүм “Бай бол Балдар үчүн” аманат продуктусу үчүн офертанын редакциясына гана киргизилет)

10.1. Аманат баланын пайдасына жашы жете элек баланын атына ачылат.

10.2. Бала 14 жашка толгонго чейин аманат эсебиндеги акча каражаттарын тескөөнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте анын ата-энеси (асырап алуучулар) же камкорчулары жүзөгө ашырат.

10.3. Бала 14 жашка толгондо (14 жаштан 18 жашка чейин) жашы жете элек бала мыйзамдуу өкүлдөрүнүн (ата-энесинин, асырап алуучулардын, көзөмөлчүлөрдүн) жазуу жүзүндөгү макулдугу менен, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, КРУБдун ченемдик актыларында, ошондой эле камкордук жана көзөмөлчүлүк органдары тарабынан каралган учурларда аманатты өз алдынча тескейт.

10.4. Банк мыйзамдуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын же баланын аманатты тескөө укугун тастыктаган кошумча документтерди сурап алууга укуктуу.

11. КЕПИЛДИК ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИК

11.1. Банк банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат.

11.2. Кепилдик ордун толтурууну төлөө “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда жана тартипте жүргүзүлөт. Кепилдик учуру башталганда кепилдик ордун толтуруунун максималдуу суммасы Банктагы Аманатчынын аманаттары жана пайыздары боюнча жалпысынан 1 000 000 (бир миллион) сомду түзөт.

11.3. Банк Аманатчынын акча каражаттарынын сакталышы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде жоопкерчилик тартат.

11.4. Тараптар келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

12. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ

12.1. Аманатчы Банкка жазуу түрүндө кайрылуу (даттануу) жөнөтүүгө укуктуу. Банк Аманатчынын кайрылуусун кабыл алат, каттайт жана карап чыгат, ошондой эле Банкта

катталган күндөн тартып 30 (отуз) календардык күндөн ашпаган мөөнөттө жазуу жүзүндө жооп берет.

12.2. Макулдашууга жетишилбеген учурда, талаш-тартыш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.

13. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

13.1. Ушул Оферта Банк тарабынан бекитилген күндөн тартып күчүнө кирет жана жокко чыгарылганга же жаңы редакция бекитилгенге чейин күчүндө болот.

13.2. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Банктын ички документтеринде белгиленген тартипте ушул Офертага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

13.3. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же тиешелүү келишимдин шарттарында башкача каралбаса, өзгөртүүлөр мындай өзгөртүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин түзүлгөн банктык аманат келишимдерине жайылтылбайт.

13.4. Ушул Оферта менен жөнгө салынбаган бардык башка маселелер боюнча Банк жана Аманатчы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алышат.